

2022-жылдын 31 Июлуна карата (аны кошо алганда)
бухгалтердик баланс боюнча
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чүй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	31-Июль 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	31-Июль 2021- жыл
АКТИВДЕР:			
Эсептердеги акча каражаттар жана активдер	3 235 034	2 377 642	1 948 011
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп	3 093 713	1 996 557	2 734 630
Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депо:	14 207 958	11 523 387	11 397 026
Банктарга жана башка финансылык институттарына берилген кредиттер жана аванстар	104 484	-	129 135
Баалуу кагаздарга болгон салымдар			
- Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	73 023	210 431	505 313
- Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	-	-	-
Кардарларга берилген кредиттер	13 967 628	13 056 606	10 565 369
Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)	(380 695)	(344 599)	(311 784)
Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен	13 586 933	12 712 007	10 253 585
Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	315 380	331 260	327 520
Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	163 950	161 984	130 508
Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	204 959	167 320	129 703
Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда	1 060 674	915 859	846 236
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР	36 046 108	30 396 447	28 401 667

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

ПАССИВДЕР:


Банктардын эсептери жана депозиттери	38 495	177 045	15 653
Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери	30 366 703	25 645 589	23 945 904
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан тартылган каражаттар	-	66 842	82 200
Башка тартылган каражаттар	475 598	465 605	613 650
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	53 059	25 630	8 292
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси	32 346	25 778	21 190
Ижара боюнча милдеттенме	207 311	170 532	144 850
Башка милдеттенмелер	325 770	218 967	325 951
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	31 499 282	26 795 988	25 157 690

КАПИТАЛ:

Уставдык капитал	2 000 000	2 000 000	600 000
Кошумча төлөнгөн капитал	1	1	1
Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу финансы инструменттерди кайра баалоо боюнча кам (резерв)	-	-	-
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 546 825	1 600 458	2 643 976
ЖАЛПЫ КАПИТАЛ	4 546 826	3 600 459	3 243 977
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	36 046 108	30 396 447	28 401 667

Маалымат:

Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган жөнгө салуу камдар (резервдер) (КРУБ талаптарына ылайык)	(553 779)	(394 183)	(381 262)
КРУБ талаптарына ылайык башка финансылык активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)	(7 269)	(285)	(2 387)
КРУБ талаптарына ылайык башка активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)	(252 041)	(218 695)	(229 185)
Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 223 664	1 415 566	2 464 863



Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

Шейки Сарылар

Зульфия Джакипова

2022-жылдын 31 Июлуна карата (аны кошо алганда)
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	31-Июль 2022- жыл	31-Декабрь 2021- жыл	31-Июль 2021- жыл
Пайыздык киреше	996 977	1 372 971	742 822
Пайыздык чыгаша	(222 212)	(324 922)	(186 232)
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГОТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	774 765	1 048 049	556 590
Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(40 257)	(10 666)	(1 276)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	734 508	1 037 383	555 314
Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда	824 651	355 156	189 934
Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн коммиссиондук кирешелер	632 980	738 805	375 980
Коммиссиондук чыгашалар	(328 999)	(385 986)	(214 034)
Башка кирешелер	3 514	61 815	6 452
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	1 132 146	769 790	358 332
ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР	1 866 654	1 807 173	913 646
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР	(795 717)	(1 224 881)	(713 113)
ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	1 070 937	582 292	200 533
Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(21 473)	(3 810)	(17 001)
ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	1 049 464	578 482	183 532
Пайда салыгына кеткен чыгашалар	(103 097)	(59 649)	(21 181)
ТАЗА ПАЙДА	946 367	518 833	162 351
<i>Пайдага жө чыгымга кайра классификацияланышы мүмкүн болгон статьялар</i>			
Адилет нарк боюнча кайрадан баалануучу резервдин өзгөрүүсү (Башка жыйынды киреше аркылуу баалануучу инвестициялар)			
Учурдагы мезгилдеги чыгымдар	-	(217)	(217)
Пайдада жана чыгымда таанылган күтүлүүчү кредиттик чыгымдарынын резервдеринин калыбына келтирилүүсү	-	(101)	(101)
ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	946 367	518 515	162 033
<i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>	<i>473</i>	<i>259</i>	<i>81</i>

Маалымат:

Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык таза пайда

808 098

449 201

98 498

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер



Шевки Сарылар

Зульфия Джакипова

**2022-жылдын 31 Июлуна карата (аны кошо алганда)
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Бекитилген көрсөткүч	Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	15,4%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	5,4%
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	18,1%
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12% кем эмес	14,2%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	6% кем эмес	11,5%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	4,5% кем эмес	11,5%
Лeverаж (K2.4)	8% кем эмес	11,9%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	56,0%
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	10% жогору эмес	-
"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	10% жогору эмес	-
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	25% кем эмес	15,2%
Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	Колдонулбайт	Колдонулбайт

Башкы Менеджер



Башкы Бухгалтер

[Handwritten signature]

Шевки Сарылар

[Handwritten signature]

Зульфия Джакипова